

"ДОС-КРЕДОБАНК" ААК
Бишкек ш. Чүй көч.92, 6-кабат

**2025-ЖЫЛДЫН 30 АПРЕЛИНЕ (кошун) КАРАТА
КАРЖЫЛЫК АБАЛ БОЮНЧА ОТЧЕТ**

(КР сомунун миндик чени менен)

АКТИВДЕР	2025 ж. 30 апрелине	2024 ж. 30 апрелине	2024 ж. 31 декабры
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	2 538 760	1 773 718	1 850 656
Банктардагы каражаттар	826 789	622 589	1 047 074
Кардарларга берилген насыялар	8 126 746	6 743 134	8 215 269
Насыялар боюнча келип чыгуусу мүмкүн болгон жоготуулар үчүн резерв	(222 529) *	(131 916)	(189 846)
Нетто-кардарларга берилген насыялар	7 904 217	6 611 218	8 025 423
Баалуу кагаздарга инвестициялар	-	917 423	-
Киреше же чыгым аркылуу бааланган финансылык инструменттер	-	524 060	-
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 523 603	1 215 423	1 488 009
Колдонуу укугу формасындагы активдери	55 184	26 194	51 998
Ситууга багытталган активдер	5 887	8 608	7 432
Башка активдер	444 356	621 059	508 962
БАРДЫК АКТИВДЕР	13 298 796	12 320 292	12 979 554
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:			
Кардарлардын каражаттары	9 310 085	8 348 671	9 308 116
Банктардын жана финансылык уюмдардын каражаттары	182 062	188 160	245 882
Тартылып келинген башка каражаттар	736 278	460 790	638 165
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	76 058	86 826	75 612
Ижара милдеттенмелери	59 928	27 075	56 444
Киреше же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	-	523 983	-
Кийинкиге калтырылган киреше боюнча милдеттенме	35 376	23 721	27 486
Башка милдеттенмелер	756 101	673 268	507 408
	11 155 888	10 332 494	10 859 113
КАПИТАЛ:			
Уставдык капитал	1 585 698	1 585 698	1 585 698
Бөлүштүрүлбөгөн пайда /(Жабылбаган чыгаша)	557 210	402 100	534 743
	2 142 908	1 987 798	2 120 441
КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР БАРДЫГЫ БОЛУП	13 298 796	12 320 292	12 979 554

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи

Омуралиев Т.Э.

Кыдыралнева Г.Э.

* Улуттук Банк боюнча резервдер



"ДОС-КРЕДОБАНК" ААК
Бишкек ш. Чүй 92 көч. 6-кабат

2025-ЖЫЛДЫН 30-АПРЕЛИНЕ (кошуп) ЖЫЙЫНТЫКТАЛУУЧУ
КИРЕШЕЛЕРДИН ЖЫЙЫНДЫСЫНЫН 4 АЙЛЫК ОТЧЕТУ

(КР сомунун миндик чени менен)

Пайыздык кирешелер
Пайыздык чыгашалар

ҮСТӨК ПАЙЫЗ ЭСЕПТЕЛҮҮЧҮ АКТИВДЕРДИН БААСЫ ТҮШКӨН ЖАГДАЙ
ҮЧҮН РЕЗЕРВДЕР ТҮЗҮЛГӨНГӨ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Үстөк пайыздар эсептелүүчү активдердин баасы түшкөн учурлар үчүн
резервдерди калыбына келтирүү/(түзүү)

ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Комиссиялык кирешелер

Комиссиялык чыгашалар

Своп операцияларынан таза киреше

Чет элдик валюталарда жүргүзүлгөн операциялар боюнча таза киреше

Баасы түшкөн учурлар үчүн резервдерди калыбына келтирүү/(түзүү)

Башка кирешелер

ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕЛЕР

Операциялык чыгымдар

САЛЫК АЛЫНГАНГА ЧЕЙИНКИ КИРЕШЕ/(ЧЫГАША)

Киреше салыгы

ЖЫЛДЫК ПАЙДА/(ЖОГОТУУ)

Башка жалпы кирешелер:

Долбоордук-сметалык документация аркылуу турукташкан баанын негизинде

бааланган баалуу кагаздардын турукташкан баасынын өзгөрүүсү

Долбоордук-сметалык документация аркылуу турукташкан баанын негизинде

бааланган баалуу кагаздардан түшкөн киреше/чыгаша

ЖАЛПЫ КИРЕШЕНИН БААРЫН

Башкармалыктын Төраасы

Башкы эсепчи



2025-жылдын 30- апрелине жыйынтыкталуучу 4 айга	2024-жылдын 30- апрелине жыйынтыкталуучу 4 айга
598 845 (293 236)	531 206 (264 221)
305 609	266 985
(32 710)	(11 929)
272 899	255 056
130 737	121 857
(85 507)	(37 894)
98	-
263 991	184 428
(2 035)	1 600
11 298	13 844
318 582	283 835
(555 474)	(424 478)
36 007	114 413
(13 540)	(17 553)
22 467	96 860
-	-
-	-
-	-
22 467	96 860

Омуралиев Т.Э.

Кыдыралнева Г.Э.

ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК"

Бишкек ш. Чүй көч. 92, 6-кабат

2025-ЖЫЛДЫН 30 АПРЕЛИНЕ (кошкондо) ЭКОНОМИКАЛЫК НОРМАТИВДЕРДИ САКТОО ЖӨНҮНДӨ
МААЛЫМАТ

Экономикалык нормативдин аталыштары	Нормативдин белгиленген мааниси	Нормативдин факт жүзүндөгү мааниси
Банк менен байланышы жок бир зайымчыга (карыз алуучуга) тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.1)	20 пайыздан жогору эмес	1,2%
Банк менен байланыштагы бир зайымчыга тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.2)	15 пайыздан жогору эмес	1,2%
Банк менен байланышы жок, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.3)	30 пайыздан жогору эмес	11,7%
Банк менен байланышы бар, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.4)	15 пайыздан жогору эмес	0,0%
Кошунду капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.1)	12 пайыздан кем эмес	14,8%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.2)	7,5 пайыздан кем эмес	16,7%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.3)	6 пайыздан кем эмес	16,7%
Лeverаждын коэффициент (К 2.4)	6 пайыздан кем эмес	13,1%
Банктын өтүмдүүлүгүнүн нормативи (К 3)	45 пайыздан кем эмес	64,1%
Бардык валюталар боюнча узак валюталык маалыматтардын кошунду чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.1)	20 пайыздан кем эмес	-
Бардык валюталар боюнча кыска валюталык позициялардын кошунду чоңдугунун маалыматтары боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.2)	20 пайыздан жогору эмес	-
Банктын капитанынын кошумча запасы ("буфер капиталынын" көрсөткүчү)	18 пайыздан кем эмес	18,1%
Баалуу металлдардагы узак ачык позициялардын кошунду чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.5)	20 пайыздан жогору эмес	-
Баалуу металлдардагы кыска ачык позициялардын кошунду чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.6)	20 пайыздан жогору эмес	-

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи



Омуралиев Т.Э.

Кыдыралиева Г.Э.